

**А.Орозбеков атындагы орто мектебиндеги Коомчулукту тартуу аркылуу
ата-энелер камкорчулук фондунун ишин жакшыртуу боюнча ата-энелер
чогулушунун**

Протоколу.

2019-жыл 30-январь

Көн айылы.

А.Орозбеков мектеби

Чогулуштун супасында:

Чогулуштун төрагасы: Мектептин директору Я.Атабеков

Масалиев айыл округунун Көн айылынын айыл башчысы Мадумаров Ы.

Агахан коомдук фондунун фасилитатору : Көлчиев Чыңгыз

Чогулушка 60 ата-эне жана 30 мугалим.

Күн тартибинде.

1. "Коомчулуктун катышуусу аркылуу Кыргызстандагы мектептердин деңгээлин жакшыртуу" долбоору боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.
2. Камкорчулар кеңешинин курамын түзүү.

Чогулуштун жүрүшү.

Угулду: Чогулушту ачып берүү үчүн сөз мектептин директору Я.Атабековко берилди. Урматтуу ата-энелер бүгүнкү биздин жалпы ата-энелер чогулушуну өткөргөнүбүздүн себеби төмөнкүчө. Өзүңүздөр билгендей эле азыркы мезгилде биздин мектепте камкорчулар фонду түзүлгөн. Ушул биздин камкорчулар фонду биз сиздер менен алдыңкы чогулуштарда сүйлөшкөндөй "Камкорчулар коому" болуп статус алуу менен бизде топтолгон акча закондуу түрдө банкта сакталышы керек. Бул үчүн биз өзүбүздүн ишибиз үчүн демилгечи топту түзүп алышыбыз керек. Ушул маселени сиздерге тагыраак түшүндүрүп берүү үчүн Агахан фондунун Кадамжай районунун Масалиев айыл округунун фасилитатору Көлчиев Чыңгызга берсем.

Сапamatсыздарбы урматтуу ата-энелер мен бугун бул жерге келгенимдин негизги себеби Агахан коомдук фонду тарабынан уюштурулган долбоордун негизи болуп эсептелет. Эми бугунку сиздердин маселелениздер боюнча эмне демекчимин камкорчулар кеңеши мыйзам боюнча кандай болушу керек? 2014-жылдын 30-майында №81 буйругунда озгортуулор киргизилген. Бул коомдук уюмдун печаты, юстициялык документтери болуш керек. Коомдук фонд уюштурушунуздар керек. Ал 7-15-чейинки адамдын курамында тузулот. Чогулган акчаныздар банкта сакталып, керектуу буюмга ошол коомдун чечиминин негизинде алынат. Бул негизинен сиздердин мектебиниздерге да жакшы болот. Сиздер эмнеге иштетип атканыныздар боюнча жогоруда

отургандар да кабардар болот. Мектепке эмне керек экендиги боюнча кабардар болуп турушат.

Жарыш сөзгө камкорчулар фондунун жетекчиси Алиев Апсамат ака чыкты. Эми Чыңгыз сенин айтканын боюнча Юстициядан документальный кылып печат болуш керек деп атасын ага да акча керек болот?

Экинчи суроом Бул уйдогу семейный бюджеттей эле мектептин озунун бюджети болсо аны неге биз банкка откорушубуз керек? Озубузду семейный бюджетибизди банкта сактабайбызго.

Жарыш сөзгө Көлчиев Чыңгыз чыкты: Бул урматтуу ата-энелер мыйзам. Мыйзамдын негизинде иш кылыш керек. Аны озгорто албайбыз.

Жарыш сөзгө ата-энелерден Уразбаева диларам эже чыкты: Андай болсо берилген акчаны банктан алуу үчүн акча коротуп банкка барып анан алышыбыз керек экенда? Анда мамлекет да жардам бериши керек.

Жарыш сөзгө Көлчиев Чыңгыз чыкты: Бул мыйзам бир сиздердин мектебиниздер үчүн чыккан жок сиздер туура түшүнүңүздөр. Эми кээ бирки мектептерде окуучу көп ошондо мектептин фонду да көп болот эмеспи. Ойлонуздар 1000 окуучу болсо алардын фонду 1000 сомдон болсо канча акча болот. Аны кантип уйдо сактоого болот. Эгер банкка коюп керектоонуздор учун алсаныздар озунуздорго эле жакшыго. министерство сиздердин мектебиниздердин акыбалы боюнча кабардар болуп турганы жакшыго.

Жарыш сөзгө мектептин директору Я.Атабеков жакшы барыныздардын оюнuzдарды уктук. Эми баарыбыз тушунуп мыйзамды колдойбуз. Мыйзам менен иш кылышыбыз керек. Ошон учун урматтуу ата-энелер мыйзамдын негизинде азыр сиздер менен коомдук фонддун камкорчулардын демилгечи тобун тузуп алсак. Бизде озубузду уч айылыбыз бар ушул уч айылдан шайласак.

1. Көкө айылынан Хамдамова Зымырат, Анарбаева Зияда, Юсупова Ханума, Атабекова Бактыгул.
2. Көн айылынан Мадумаров Идрис, Боркошева Рано, Кудайбердиева Назакат, Уразбаева Диларам
3. Кожо айылынан Орозбаев Алим, Мамасыдыкова Фарида
4. Камкорчулар уюмунун жетекчиси Алиев Апсамат.

Угулду экинчи маселе боюнча Агахан фондунун Кадамжай районунун Масалиев айыл округунун фасилитатору Колчиев Чыңгызга берсем. Урматтуу ата-энелер мен сиздерге ушул биздин коомдук уюмдун "Коомчулуктун катышуусу аркылуу Кыргызстандагы мектептердин деңгээлин жакшыртуу" долбоору боюнча түшүнүк берсем. (Айтылган сөздөр толугу менен протоколго тиркелет.)

Жарыш сөзгө Таштанов Шамшидин агай чыкты: Чыңгыз бул сен айтып откон долбоор эн жакшы экен бирок 1-этабында кылган ишмердуулуктун жыйынтыгына карата кабыл алынат экенда, жыйынтык чыкпаса жок экенда? Биринчи бергенде канча берет, анан кайсыл айда откорулот?

Жарыш созго Колбаев Чынгыз: сиздерге айтып оттум бул долбоордо 359 мектеп бар. Анын ичинен 250 мектеп калат биринчи турда эн оорчундуу проблемасы барлар гана. Биринчи 3000\$ чейин берилет. Сынак апрель айында башталат. Андан кийин булл долбоордун жарымы эле сиздер ата-энелер жана окуучулар менен иштоо учун сарпталып жатат. Ошого активдуу катышып берсениздер.

Жарыш созго Таштанов Шамшидин агай чыкты: Бул долбоор Республика боюнча бардык мектептерде журуп жатабы? Бул долбоор мектептин койгойлорун чечуу учун иштетилеби же силерге откондон кийинби?

Жарыш созго Колбаев Чынгыз: Эн чон район мында Кадамжай району мында 80 мектеп бар, калган райондордо 30-40 тан эле мектептер бар. Грант утуп алуу мектептин озунон коз каранды. Эгер сиздер тыгыз байланышып иштесениздер анда сиздердин мектепке жардам берууго аракет кыламын.

Жарыш созго мектептин директору Я.Атабеков Чынгыз сага чоон рахмат. Эми биздин ата-энелер ото активдуу сенин бул долбооруна да активдуу катышып беребиз деген ойдомун. Бул долбоор камкорчулардан сырткарыбы?

Жарыш созго Колбаев Чынгыз ооба агай бул долбоор башаталышы менен мен сиздерге дагы кабарлаймын. Дагы жолугушабыз.

Жогорудагы маселелерди карап чыгып чогулуш токтом кылат.

Чечим.


1. "Коомчулуктун катышуусу аркылуу Кыргызстандагы мектептердин деңгээлин жакшыртуу" долбоору колдоого алынсын.
2. Он бир адамдан турган камкорчулар кеңеши төмөнкү курамда тузулсун.

1. Алиев Апсамат
2. Анарбаева Зияда
3. Мадумаров Идрис
4. Хамдамова Зымырат
5. Кудайбердиева Назакат
6. Орозбаев Алим
7. Мамасыдыкова Фарида
8. Юсупова ханума
9. Атабекова Бактыгүл
10. Боркошева Рано
11. Уразбаева Диларам.

3. Камкорчулар кеңешинин курамын бекитип берүү жагы Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясына суралсын.

Чогулуштун торагасы:

Катчы:



Я.Атабеков

Б.Ботоева

2022-2023-окуу жылында өткөрүлгөн ата-энелер чогулушунун

№1 протоколу.

08.02.2023-жыл.

Көн айылы

Чогулуштун супасында:

1. **Орозалиев Жеңиш Нишанбаевич**- Айрыбаз айылдык милиция бөлүмчөсүнүн начальниги, милициянын майору.
2. **Жакыпов Саидбурхан** – Участковыйлардын улук инспектору милициянын капитаны.
3. **Мурзалиева Дилноза Рустамовна** – жаш өспүрүмдөр инспектору
4. **Балтабаев Акылбек Иранлович** милициянын лейтенанты детский инспектор
5. **Мухаммед дамла Абдикулов**- Кызыл-Кыя шаарындагы “Абийир” кайрымдуулук фондунун жетекчиси .
6. **Абжапаров Арпидин** - А.Масалиев айыл өкмөтүнүн социалдык адиси
7. **Абдикаримова Айнура Абдикаримовна**-мектептин директору

Чогулушка 128 ата-эне катышты:



Күн тартибинде каралуучу маселелер:

1. Балдарга карата үй-бүлөлүк зордук зомбулуктун ырайымсыз мамиленин алдын алуу жөнүндө.
2. Үй-бүлөнүн маанилүүлүгүн туура тарбия берүү жөнүндө.
3. 1-4-класстарга ысык тамактын берилиши.

Угулду: Мектептин директору А.Абдикаримованын сөзү.

Абдикаримова Айнура күн тартибиндеги маселелер, чогулуштун катышуучулары менен тааныштырып өттү.

Угулду: Орозалиев Жеңиш Нишанбаевичтин сөзү. Урматтуу ата-энелер, мугалимдер. Бүгүн мына чогулуш өткөрүп жатып бизди да чакырыпсыздар. Сиздерге чоң рахмат. Эң эле көйгөйлүү маселердин бири бул зордук-зомбулук. Социалдык тармактарда бугунку кундо ото көп тарап жатат. Тарбия үйдөн башталат эмеспи, балдарды учурда тарбиялоо ото оорболуп жатат. Балдардын тарбиясына ,журум-турумуна чон таасирин тийгизип жаткан эң көйгөйлүү маселердин дагын бири бул телефон. Телефондун артынан көп нерселерди үйрөнүп жатышат, пайдалуу жана пайдалуу эмес маалыматтарга ээ болуп жатышат. Балдарды телефон кармаганда козомолго алып, кун сайын текшерип турунуздар зарыл. Эмне көрдү, эмне максатта көрүп жатат. Окууну бүтүрмөйүнчө айдоочулук куболугун алып бербөөнү айтып өттү. Мектептеги рекетчиликтин пайда болуусун алдыналуу иштерин жүргүзүү керек. Эгер кармап алсак мыйзам чегинде чара көрүлөт. Телефонду мектепке алып келбегиле.

Эгерде бутуруучулордун арасында аскер жатында окуу жайга кируучулор болсо, кайрылгыла жардам беребиз, колдойбуз.

Угулду: М.Мурзалневанын сөзү.

Урматтуу ата-энелер, мугалимдер. Бизде рейд жүрүп жатат. Протокол түзүлдү. Балдар кечинде көчөдө көп жүрүп жатышат. Көзөмөлдөп койсоңуздар. Рейд убагында мектеп окуучулары кармалган болсо,ата-энелер балдарыңыздар учун айып пулун толойстор.

Уул-кызыңыздардын окуусуна болгон кызыгусуна назар салыңыздар.Алып берген сумкаңыздарда дептер да, китеп да жок. Уул балдардын которгон сумкаларыны мектептин талабына ылайык келбейт.

Балдардын мээсин өрчүшү үчүн кошумча окууларга жөнөтсөңүздөр.



2-маселе боюнча Мухаммед Абдикулов ата-энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүздү.

3-маселе боюнча Н.Абдималикованын маалыматы.

Ыссык тамак учурда 308 окуучуга берилип жатат. 120 окуучуга филиал мектебинде берилет. 190 окуучу негизги корпуста тамактанууда. 4 ашпозчу иштеп жатат.

Ата-энелер жамаатынан да акча жыйналат. 1 ата-энеден 200сом акча жыйналат. Анда негизинен ун, эт, жумуртка жарымы төлөнөт. Ар бир күнгө 18кг ун. Бир тамакка 4,600 г эт. Жумуртканын 6 сому ата-энелерден. 2даана лимон компотко салынат.

ЧЕЧИМ:

1. Балдарга карата үй-бүлөлүк зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча жүргүзүлгөн түшүндүрүү иштери жана ырайымсыз мамилелердин алдын алуу боюнча ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, класс жетекчилер ата-энелер менен тыгыз иш алып баруу жагын класс жетекчилерге милдеттендирилсин.
2. Мектептен сырткары убакыттагы окуучулардын жүрүм-турумуна, адеп-ахлагына жоопкерчиликтүү болуу ата-энелерге милдеттендирилсин.
3. 1-4-класстарга ысык тамак боюнча берген отчету “жакшы” деп табылсын.
4. Кабыл алынган чечимдердин ишке ашырылышын көзөмөлдөө жагы директорго милдеттендирилсин.

Мектептин директору:

Катчы:



А.Абдикаримова

Х.Палванова